

КЫРГЫЗ ТИЛИ
(окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

9-класс

№4 вариант

№1. Кызматчы сөздөрдү белгиле.

- а) ат атооч, зат атооч, сан атооч
- б) байламта, бөлүкчө, жандооч
- в) куранды сөз, кош сөз, кошмок сөз
- г) каратма сөз, сан атооч, сырдык сөз

№2. Жандооч сөздү белгиле.

- а) аркылуу
- б) аябай
- в) абдан
- г) анткени

№3. Жандооч сөздү белгиле.

- а) болбосо
- б) себеби
- в) бирок
- г) сыяктуу

**№4. Сүйлөмдөрдү маанисине карата толукта.
мүмкүн, жанына, менен, бирок**

- 1. Жазуу тактасына бор _____ жазабыз.
- 2. Ал арабасынын _____ басып барды.
- 3. Мен шашып жөнөдүм, _____ жетпедим.
- 4. Мен сенин тоюңа _____ кечигип келем.

- а) 1 - менен; 2 - жанына; 3 - мүмкүн; 4 – бирок
- б) 1 - менен; 2 - мүмкүн; 3 - бирок; 4 - жанына
- в) 1 - менен; 2 - жанына; 3 - бирок; 4 – мүмкүн
- г) 1 - мүмкүн; 2 - жанына; 3 - бирок; 4 - менен

**№5. Сүйлөмдөрдү маанисине карата толукта.
бирок, жанына, менен, мүмкүн**

- 1. Мен ага бардым, ... айта албадым.
- 2. Сен эмнеге анын ... басып келбедиң?
- 3. Күн ачылышы ..., бирок жылыбайт го.
- 4. Күндүн ачылышы ... жумушту баштайбыз.

- а) 1 - жанына; 2 - менен; 3 - бирок; 4 – мүмкүн
- б) 1 - менен; 2 - мүмкүн; 3 - бирок; 4 - жанына
- в) 1 - мүмкүн; 2- бирок; 3 - жанына; 4 – менен
- г) 1 - бирок; 2 - жанына; 3 - мүмкүн; 4 - менен

№6. Байламта сөздү белгиле.

- а) жаңы
- б) жан
- в) жана
- г) жаш

№7. Байламта сөздү белгиле.

- а) гана
- б) менен
- в) ооба
- г) сөзсүз

№8. Сүйлөмдөрдү маанисине карата толукта.

боюнча, абдан, аркылуу, менен

- 1) Сиздин кабарыңыз ... келдим.
- 2) Жасаган тамагыңыз ... даамдуу экен.
- 3) Курч балта ... отунду жарып берген.
- 4) Аба мурун-ооз ... өпкөгө барат.

- а) 1 - аркылуу; 2 - боюнча; 3 - абдан; 4 - менен
- б) 1 - менен; 2 - боюнча; 3 - аркылуу; 4 - абдан
- в) 1 - боюнча; 2 - абдан; 3 - менен; 4 - аркылуу
- г) 1 - боюнча; 2 - менен; 3 - аркылуу; 4 - абдан

№9. Байламта катышкан сүйлөмдү белгиле.

- а) Тең-теңи менен, тезек-кабы менен.
- б) Сүйүү менен жаша, күрөш менен өл.
- в) Тил менен тикенди да аласың, балам.
- г) Уйкучу менен жалкоо бир тууган.

№10. Сөз менен сөздү, бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруучу байламталарды белгиле.

- а) ажыраткыч
- б) каршылагыч
- в) байланыштыргыч
- г) себеп-натыйжалаш

Тесттин аягы!

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо критерийлери

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 5-11-класстар үчүн түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан өздөштүргөн билимин жана учурдагы жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.

1. 5-11-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – **“берилген 4 варианттын ичинен 1 гана туура жоопту тандоо”** форматындагы 10 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 10 балл берилет.
5. **Бардыгы: 10 тест тапшырма – 10 балл.**
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :

	Балл	Баа
	3 баллдан аз	"2"
	4-5 балл	"3"
	6-7 балл	"4"
	8-10 балл	"5"